

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй көч.92, 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 31 ИЮЛУНА (кошун) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миндик чени менен)

АКТИВДЕР	2025 ж. 31 июлуна (ЭФОС (IFRS)ко ылайык)	2024 ж. 31 июлуна (Улуттук банктын маалыматы боюнча)	2024 ж. 31 декабрына (ЭФОС (IFRS)ко ылайык)
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	2 164 944	3 150 837	1 850 656
Банктардагы каражаттар	751 226	732 770	1 033 019
Кардарларга берилген насыялар	8 602 177	7 362 468	8 219 118
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(301 211) *	(149 436)	(259 536) *
Нетто-кардарларга берилген насыялар	8 300 966	7 213 032	7 959 582
Баалуу кагаздарга инвестициялар	462 399	498 388	-
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	-	57 931	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 521 789	1 263 931	1 488 009
Колдонуу укугу формасындагы активдери	41 452	42 896	51 998
Сатууга багытталган активдер	2 364	8 041	4 501
Башка активдер	398 535	191 352	508 823
БАРДЫК АКТИВДЕР	13 643 675	13 159 178	12 896 588
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	9 618 687	9 528 327	9 308 116
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	189 247	128 444	245 882
Тартылып келинген башка каражаттар	738 232	540 820	638 165
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	76 047	86 829	75 612
Ижара милдеттенмелери	42 798	44 174	56 444
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	57 952	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	36 955	26 019	19 971
Башка милдеттенмелер	782 777	675 404	502 521
	11 484 743	11 087 969	10 846 711
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	2 120 414	1 585 698	1 585 698
Бөлүштүрүлбөгөн пайда /(Жабылбаган чыгаша)	38 518	485 511	464 179
	2 158 932	2 071 209	2 049 877
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	13 643 675	13 159 178	12 896 588

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи

* ЭФОС (IFRS) боюнча резервдер



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

**2025-ЖЫЛДЫН 31-ИЮЛУНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ**

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	0,9%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	20 пайыздан жогору эмес	1,3%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	11,1%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	20 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	16,3%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	16,2%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	16,2%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	12,6%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	56,6%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чоңдугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капитанынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	19,8%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.